

**Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Б.Н.ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ-РОССИЯ СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ**

Д 12.23.669 диссертациялык кенеши

Кол жазма укугунда
УДК: 342.8 (575.2)

Абдылдаева Наргиза Уркасымовна

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
СИСТЕМАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК
НЕГИЗДЕРИ**

12.00.02 – конституциялык укук; муниципалдык укук

Юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
АВТОРЕФЕРАТЫ

Бишкек – 2024

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасында аткарылды.

Илимий жетекчи:

Арабаев Автандил Анисович

юридика илимдеринин доктору, профессор.

Расмий оппоненттер:

Токтогулов Алмаз Асылбекович

юридика илимдеринин доктору, доцент,
Кыргызпатенттин алдындагы Мамлекеттик
интеллектуалдык менчик фондунун
аткаруучу директору

Сатимкулов Убайдулла Акилбекович

юридика илимдеринин кандидаты, Бишкек
шаарынын Биринчи май районунун сотунун
судьясы

Жетектөөчү уюм:

Кыргызстандын эл аралык
университетинин Юриспруденция
жана эл аралык укук кафедрасы.

(Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель
көч. 4 а)

Диссертациялык иш 2024-жылдын 00-илюнунда saat 14:00де Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетине караштуу юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча Д 12.23.669 диссертациялык кеңешинин отурумунда корголот. Дареги: 720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев к., 132, конференц-зал (209-ауд.). Диссертацияны коргоону онлайн чагылдырып берүү коду: _____

Диссертация менен Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720024, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Жибек Жолу к., 394) жана Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян университетинин (720000, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев к., 44) китепканаларынан, ошондой эле _____ сайтынан таанышууга болот.

Автореферат 2024-жылдын 00 июнунда таркатылды.

**Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы,
юридика илимдеринин кандидаты**

Сагыналиева В.Ж.

ИШТИН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Изилдөө темасынын актуалдуулугу Конституциянын негиздерин тууткан, демократиялык нукта өнүгүү жолуна түшкөн мамлекетти курууну шайлоо системасыз ишке ашыруу мүмкүн эместигинде. Кыргыз Республикасынын (мындан ары КР) эгемендүүлүк алган күнүнөн баштап азыркы учурга чейин шайлоолордун жыйынтыгы бурмаланып, мыйзам бузуулар болуп келет жана мындай көрүнүш шайлоо системасынын реформаосуна муктаждыгын аныктап, илимий изилдөөгө кызыгуу жаратат. КРсы эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп саналат жана шайлоо укугу жаатындагы эл аралык стандарттарды сактоого милдеттүү. Илимий тема эл аралык мил-деттенмелердин контекстинде шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин изилдөөдө да актуалдуу мааниге ээ. КРсы саясий, социалдык жана укуктук кайра түзүүлөргө байланыштуу Конституцияга өзгөртүүлөр байма-бай киргизилип турган жана 2021-жылдын 11-апрелинде Референдумдун негизинде киргизилген азыркы өзгөрүүлөрдүн контекстинде шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин изилдөөгө актуалдуулук кайрадан жаңыланды.

Илимий теманын, КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздери аттуу теманын алкагында көйгөлөр талданып, негиздүү сунуштарды берүүнүн үстүндө иш жүргүзүлдү. Ошондой эле теманын алкагында жарандардын конституциялык-укуктарына маани берилип, милдеттерин түшүнүү менен жоопкерчиликтүү болуусу боюнча механизимдер да каралды. Илимий изилдөө ишинин жыйынтыктыры конституциялык-укуктук негиздерди өркүндөтүү боюнча иш алыш барган тармактарга пайдасын тийгизе алат.

Диссертациянын темасынын артыкчылыктуу илимий багыттар, ири илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдөө иштери менен байланышы. Диссертациялык изилдөө изденүүчүнүн демилгелүү иши болуп саналат.

Изилдөөнүн максаты жана милдеттери. КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин теориялык жактан карап жана аларды өнүктүрүү боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

Белгиленген максатка жетүү үчүн төмөнкү *негизги милдеттер* коюлган жана ийгиликтүү ишке ашырылган:

1. КРнын шайлоо системасынын түшүнүгүнө талдоо жүргүзүү;
2. КРнын шайлоо системасынын тарыхый негиздерин изилдөө;
3. КРнын шайлоо системасынын теориялык жана методологиялык негиздерин талдоо;
4. КРнын шайлоо системасынын бирдиктүү түзүлүшүнүн жалпы мүнөздөмөсүн аныктоо;
5. Шайлоо процессиндеги мыйзам бузуулар үчүн юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизмдерин изилдөө;

6. КРнын Жогорку Кеңешинин (мындан ары ЖК) депутатын шайлоо процессинен чыккан көйгөйлөрдү аныктоо;
7. Шайлоо процессин калыптандырууда саясий партиялардын ролун жана алардын шайлоо процессинин калыптандыруусуна тийгизген таасирин анализдөө;
8. Шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин камсыз кылуу үчүн укуктук базаны жакшыртуу механизимдерин иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн милдеттери КРнын шайлоо системасынын конституциялык негиздерин бекемдөөгө багытталган теориялык жана практикалык иштеп чыгуулар аркылуу терең талдап өркүндөтүү боюнча сунуштарды алыш чыгууга багытталган.

Изилдөө ишинин илимий жаңылыгы. Жүргүзүлгөн изилдөөдө КРсы эгемендүүлүктүү алган күндөн азыркы учурга чейинки болуп өткөн референдум, Президенттик, ЖКтин депутаттарынын шайлоо процесстерине талдоо жүргүзүү менен өлкөдөгү шайлоо системасынын укуктук жана саясий кырдаалдагы ордун жана ролун комплекстүү илимий изилдөөгө алган диссертациялык иш болгондугу менен аныкталат. Илимий жаңычылдык КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин жакшыртуу боюнча негизделип иштелип чыккан теориялык жоболордо жана практикалык сунуштарда чагылдырылган.

Изилдөөнүн жүрүшүндө алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү. Изилдөө иште каралган жоболор, берилген сунуштар, чыгарылган тыянактар тиешелүү мыйзамдарды талкулоодо колдонууга алынса болот. Изилдөөнүн жоболору “КРнын конституциялык укугу”, “КРнын шайлоо укугу” дисциплиналары жана башка атайын курстар боюнча окутуу процессинде, ошондой эле окуу жана окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн.

Коргоого чыгарылуучу негизги жоболор:

Жүргүзүлгөн илимий изилдөөнүн натыйжасында коргоого төмөнкү жоболор сунушталат:

1. Автор КРнын шайлоо системасын камтыган компоненттерин кеңири изилдөөдө, анын толук түшүнүгүн ачып берүү үчүн шайлоо укугу, шайлоо процесси, шайлоо комиссиялардын түзүмү, ошондой эле өлкөдөгү шайлоо системасын жөнгө салуучу мыйзамдарды, негизги принциптерди карап, добуш берүү жана эсептөө эрежелерин, шайлоонун адилеттүүлүгүн жана демократиялуулугун камсыз кылуу механизмдерин талдап, КРнын шайлоо системасынын түзүлүшүнүн негизги белгилерин аныктады. Аларга төмөндөгүлөр кирет: шайлоо системасынын легитимдүүлүгү; шайлоо системасындагы эрежелер; шайлоо системасындагы процесстер.

2. КРнын шайлоо системасынын тарыхый негиздерин ачып берүүдө эгемендүү КРда шайлоо системасынын калыптануусун жана өнүгүүсүнүн негизги 4 этапы аныкталды: *1-этап. Демократиялык институттарды түзүү мезгили (1991-2000)*. 1991-жылы КРнын көз карандысыздыгы жарыяланган. Ушул мезгилде демократиялык институттарды, анын ичинде шайлоо

системасын түзүү башталган. Ошондой эле бул 1993-жылы кабыл алынган эгемендүү КРнын алгачкы Конституциясында шайлоо системасынын негизги принциптери, анын ичинде шайлоого болгон укуктар, эркиндик жана адилеттүүлүк принциптери бекемделгендиgi аныкталган. *2-этап. Шайлоо системасын өркүндөтүү, санариптештируу системасынын биринчи этаптары (2000-2010).* Бул мезгил шайлоо системасындагы санариптештируунун алгачкы багыттарын белгилейт. Аларга “ГАС-шайлоо” системасы жана бирдиктүү шайлоо округу боюнча пропорционалдуу система киргизилүүсү менен аныкталат. *3-этап. Шайлоо системасындагы орчундуу реформанын журуу этабы (2010-2020).* Демократиялык принциптерди ишке ашыруу максатында партиялык тизме менен пропорционалдык система, санариптештируү жана автоматташтыруу системасын колдонууну өркүндөтүү маселелери талданган. *4-этап. КРнын шайлоо системасынын азыркы мезгилдеги иштөө жана өнүгүү этабы (2020-азыркы мезгилге чейин).* Бул этапта 2020-жылдын 4-октябрьндагы парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда саясий өзгөрүүлөр орун алып, шайлоо системасынын натыйжалуулугун жана ачыктыгын камсыз кылуу үчүн жүргүзүлгөн реформанын багыттары каралды.

3. КРнын шайлоо системасынын теориялык жана методологиялык негиздери талданды. Шайлоо системасынын натыйжалуулугун жана адилеттүүлүгүн өлчөө, ошондой эле анын демократиялык стандарттарга жана принциптерге шайкештигин баалоо маанилүү методологиялык маселелер болуп саналат. Талдоонун алкагында шайлоо процесстерин баалоо жана талдоо үчүн колдонулган теориялык түшүнүктөр, методологиялык ыкмалар, *эки кадам* менен аныкталып изилденген. *Биринчи кадамы* катары шайлоо системасынын теориялык түшүнүктөрү изилденип, демократиянын принциптери, пропорционалдык, мажоритардык жана аралаш системалар, көп партиялуулук, эркиндик жана шайлоонун адилеттүүлүгү сыйктуу негизги түшүнүктөр талданган. *Экинчи кадамы* катары шайлоо процесстеринин методологиялык ыкмалары изилденген, мында колдонулган маалыматтарды чогултуу, талдоо ыкмалары каралып, ал маалыматтардын сапатын жана ишенимдүүлүгүн баалоо талданган.

4. КРнын шайлоо системасы КРнын Конституциясы, шайлоо жөнүндө мыйзамдар жана башка укуктук актылар менен аныкталган татаал институту экендиgi белгиленди. КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинин 7-пунктунда турган шайлоо комиссиялардын ишинин принциптери жана негизги кепилдиктери белгиленип, көргөзүлгөн берененин 8-пункт кылып “натыйжалуулук” принциби менен толуктоо сунушталат. Натыйжалуулук принципинин ролу шайлоону сапаттуу уюштуруп, өткөрүп берүүсүн камсыз кылуу дегенди билдирип, ал өзүнө шайлоо процессин так жөнгө салууну, шайлоочуларга тийиштүү түрдө маалымдоону, даттанууларды жана талаشتартыштарды өз убагында жана объективдүү кароону, ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузуларга активдүү бөгөт коюуну камтыйт. Бул принцип

коомдун шайлоо системасына болгон ишенимин камсыз кылууга жана шайлоонун эркиндигин, адилеттүүлүгүн камсыз кылууга багытталат. Ушул эле мыйзамдын 23-беренесин 14-пункт менен толуктап, төмөндөгүдөй тартипте берилүүсү сунушталат – *аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы* өзүнүн ыйгарым укуктарын жана тиешелүү участкасында шайлоочулардын шайлоого катышуусунун пайыздык көрсөткүчтөрү 50%-70%-90%-жогору болгон учурда тиешелүү шайлоо участкасынын мүчөлөрүн сыйлоо белгиленген тартипке ылайык каралсын. Сунушталган ченемдерге ылайык, комиссия мүчөлөрү шайлоочулардын катышуусунун белгилүү бир пайыздык көрсөткүчүнө жетүүгө стимул алышат.

5. Шайлоо процессиндеги шайлоочулардын добушун сатып алуу учурдун көйгөйү экендиги аныкталды. Шайлоо процессиндеги мыйзам бузулар үчүн КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 196-беренесинин 3-пунктуна – *шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражаттарды, материалдык баалуулуктарды алуу же болбосо кандайдыр-бир кызматты же башка байгерчилиktи алуу жолу менен шайлоочу добушун сатуусу 100дөн 500 эсептик көрсөткүчтөргө (10 000ден 50 000 сомго чейин) чейин айып салууга жазаланат деген норманы киргизүү сунушталат*. Мыйзам ченеминде Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесинде шайлоочуга пара берген адам гана жоопко тартылып, ал эми добушун саткан шайлоочунун жоопкерчилиги КРнын укук бузулар жөнүндө кодексинин 63-беренесинде каралган жана 10 эсептик көрсөткүч (1 000 сом) өлчөмүндө айып пул салууга алып келет деп берилген жана изилдөөнүн негизинде бул берене шайлоо-чулардын добуштарын сатууга тоскоолдук бере албагандыгы аныкталып, анын негизинде берененин жоопкерчилигин күчтөттүрүү сунушталды.

6. КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо процессиндеги негизги көйгөйлөр талданды. Парламентти түзүүдө жана өлкөнүн саясий турмушун аныктоодо шайлоо системасы маанилүү экендиги жана шайлоо өткөрүү процессинде мыйзамдуулук принципи олуттуу болгону аныкталды. Шайлоочунун шайлоого катышкан санынын төмөндөөсү талданып КРнын Президентин жана КРнын ЖКнин депутатын шайлоо жөнүндө КРнын конституциялык Мыйза-мынын 59-беренесинин 7-пунктуна – *мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген талапкер алам. Мандат бошогон учурда, шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген экинчи талапкерге берилүүсү каралсын. Кезектеги талапкер тиешелүү бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоого катышкан шайлоочунун 0,25 %дан кем эмес добушун алуусу шарт*. Эгерде кезектеги талапкерлер тиешелүү пайыздыулук көрсөткүчүн алалбаса анда мыйзамда каралган мөөнөттө кайра шайлоо дайындалат деп өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушу иштелип чыкты.

7. КРнын жарандарынын шайлоо процессине активдүү катышуусун ишке ашырууда саясий партиянын мүмкүнчүлүгүн колдонуу талданып, талапкерлердин тизмесин түзүүдө маанилүү роль ойноору белгиленди. Ошондуктан КРнын Президентин жана КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо

жөнүндө конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин, 2-пунктуна төмөндөгүдөй өзгөртүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушталат – *шайлоо күнүнө карат 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, же болбосо жергиликтүү кеңеште бир чакырылыштан кем эмес депутаттык стажы бар КРнын жараны ЖКтин депутаты болуп шайлана алат*. Берилген сунуш КРнын ЖКнин депутатына талапкерлердин тизмесинин сапатынын жакшырышы анын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, кабыл алынган ченемдик-укуктук актылардын сапатын жакшыртууга жана коомдун мыйзам чыгаруу бийлигине болгон ишенимин бекемдөөгө алыш келет. Бул өз кезегинде укуктук мамлекетти өнүктүрүүгө жана коомдо мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүктү камсыз кылууга өбөлгө түзөт.

8. Шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин камсыз кылууга укуктук базаны жакшыртуу механизмдери сунушталды. КРнын Конституциясынын 2-беренесинин 4-пунктуна төмөндөгүдөй норма менен толуктоо киргизүү сунушталды – *шайлоолор жана референдумдар эркин, жалтыга бирдей, тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт*. КРнын 18 жашка толгон жарандары шайлоо укугунда ээ болот жана катышууга милдеттүү. Бекитилген ченемди бекемдөө учун Конституциянын 37-беренесинин 1-пунктуна толуктоо төмөндөгүдөй тартипте киргизилүүсү сунушталды – *Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга укукту, ошондой эле референдумга, Президенттик шайлоого, КРнын ЖК менен жергиликтүү кеңештин депутатын шайлоого катышууга укуктуу жана милдеттүү*.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Диссертациялык изилдөө изденүүчү тарабынан өз алдынча аткарылган илимий иш болуп саналат. Диссертациялык иштин алкагындагы жазылган тыянактар, анализдин жыйынтыктары изденүүчү тарабынан өз алдынча илимий изилдөөлөрдүн негизинде иштелип чыккан. Изилдөөнүн жыйынтыгы менен жактоого чыгарылуучу негизги жоболорду, ошондой эле практикалык сунуштарды диссертант жеке өзү иштеп чыккан. Диссертация изилдөөнүн темасы боюнча мамлекеттик тилде аткарылган алгачкы илимий эмгектердин катарын толуктайт.

Изилдөөнүн натыйжаларын апробациялоо. Диссертациялык иштин негизги жоболору илимий басылмаларда жана диссертанттын илимий-практикалык конференциялардагы, төгерек столдордогу баяндамаларында чагылдырылган. Диссертациянын негизги тыянактары “XXI кылымдагы илим жана билим” (Казахстан, Нур-Султан – 2021), сыйктуу эл аралык илимий-практикалык конференцияларда баяндалды жана талкууланды. Диссертациялык изилдөөнүн айрым жыйынтыктары диссертант тарабынан Борбордук шайлоо комиссиянын (мындан ары БШК) Шайлоо технологиялар

борборунун жетекчиси катары 2015-жылдан 2020-жылга чейин эмгектенген учурлардан колдонулган.

Изилдөөнүн натыйжаларынын басылмаларда жарыяланышы. Изилдөө ишинин натыйжалары КРнын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясы тарабынан кенеш берилген бир катар атамекендик жана РИНЦ базасы менен индекстелген басылмаларда 12 илимий макала жарыяланды.

Диссертациялык изилдөөнүн түзүмү жана көлөмү. Диссертациялык иш шарттуу белгилердин тизмесинен, кириш сөздөн, үч баптан, 8 бөлүмдөн, корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен, тиркемелерден түзүлп, 175 беттен турду. Анын ичинде 5 таблица жана 11 сүрөт чагылдырылды.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүдө теманын актуалдуулугу, приоритеттүү илимий багыттар жана аны тандап алуунун негиздери көлтирилген, изилдөөнүн максаты жана милдеттери көрсөтүлгөн, илимий жаңычылдыгы негизделген, теориялык жана усулдук, ченемдик жана эмпирикалык негиздери баяндалган, жактоого чыгарылуучу негизги жоболор көлтирилген, изилдөөнүн практикалык жана теориялык маанилүүлүгү көрсөтүлгөн, алынган натыйжаларды аprobациялоо жана изилдөөнүн түзүмү маалымдалган.

КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздери боюнча сунуштарды иштеп чыгуудагы маанилүү изилдөө болуп саналары анык. Себеби мыйзам ченемдердин так аткарылышы КРнын шайлоо системасынын өзгөчөлүктөрүн түшүнүүгө гана мүмкүндүк бербестен, шайлоо процесси жаатындағы мыйзамдарды жана практиканы өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга да өбелгө түзөт.

“Кыргыз Республикасынын шайлоо системасына илимий аналитикалык сереп” аталыштагы биринчи бап эки бөлүмдөн турат.

Биринчи бөлүм **“Шайлоо системасынын түшүнүгүнө жана анын түрлөрүнө жалпы мұнәздөмө”** деп каралат.

Шайлоо системасы дегенде мамлекеттин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жүргүзүү, шайлоо укуктарын берүү тартибин жөнгө салуучу жана добуш берүү жыйынтыктарын аныктоочу укуктук ченемдердин жыйындысын түшүнүүгө болот. Укуктук ченемдердин мындай системасынын жыйындысы шайлоо укугун түзөт. Добуштун камтылышы аймактын чондугу, алынган добуштарды мандаттарга өткөрүү эрежелери, конкреттүү талапкерге же партияга (талапкерлердин тизмесине) добуш берүү сыйктуу көрсөткүчтөргө жараша шайлоо системасы төмөнкү түрлөргө бөлүнөт: мажоритардык; пропорционалдык; аралаш же гибриддик, мажоритардык-пропорционалдык; преференциалдык (коммуникативдүү). КРда 2005-жылы парламенттик шайлоодо мажоритардык менен пропорционалдык ықмасы бирдей тең колдонулган. Парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынына 45 депутаттар бир мандаттуу округтан, 15 саясий партиялардан келген. Ал эми 2007-жылдан 2021-жылга чейин шайлоолор

пропорцио-налдык ыкма менен өтүлүп келген. 2021-жылы рефрендумдун негизинде Конституция өзгөрүүгө учурал, КРнын ЖКНИН 7-чакырылыши пропорционалдуу-преференциалдык жана мажоритардык ыкма бирдей колдонууга алынып уюштурулду, жыйынтыгында 90 депутаттын 54ту партиялык тизме менен шайланса, 36сы бир мандаттуу округтан шайланып келишти.

Биринчи баптын экинчи бөлүмү “**Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын тарыхый аспектилери**” аттуу теманын алкагында жүргүзүлдү. КРнын шайлоо системасынын тарыхый аспектилеринин негиздери төмөндөгү этаптарга бөлүп изилденди. *1-этап. Демократиялык институттарды түзүү мезгили (1991-2000).* Эгемендүүлүккө жеткен жаш мамлекетте шайлоо институту өзгөчө мааниге ээ болот, жаш коомдо демократиялык эркиндиктерди ишке ашыруу көндүмдөрүн жаңыдан өздөштүрүп, саясий процесске активдүү катыша баштагандыктан, мамлекеттеги шайлоо институтуна шайлоочунун саясий ролун жана шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздердин механизимдерин ишке ашыруу маанилүү. 1991-жылы көз карандысыздык жарыялангандан кийинки алгачкы жылдары Советтик типтеги мамлекеттик органдар ишин уланткан. Булар: Республиканын Жогорку Кеңеши (Парламент), Министрлер Кеңеши (Өкмөт); Жогорку Сот жана жергиликтүү соттор. Өлкөдө коомдун демократиялык тибине өтүү боюнча масштабдуу реформалар кенири жүргүзүлүп, Кыргызстанда түп-тамырынан бери өзгөрүүлөр ишке киргизиле баштаган. *2-этап. Шайлоо системасын өркүндөтүү, санаиптешүү системасынын биринчи этаптары (2000-2010).* Бул мезгил шайлоо системасындагы санаиптешүүнүн биринчи өзгөрүүлөрү жана саясий туруксуздук менен мүнөздөлгөн. Бул этапта “ГАС-шайлоо” системасы колдонууга киргизилип, санаиптешүүгө акырындык менен өтүлө баштаган. Мындан тышкary КРнын 2007-жылдын 23-октябрьндагы N 158 Мыйзамына ылайык КРнын шайлоо жөнүндө Кодекси ишке киргизилип 69-беренесинин, 2-пунктунда – ЖКтин депутаты бирдиктүү шайлоо округу боюнча пропорционалдуу система менен беш жылга шайланат деп өзгөрүп, 2000-жылдан 2010-жылдар ичи КРнын шайлоо системасы олуттуу өзгөрүүлөргө учурайт. *3-этап. Шайлоо системасындагы орчуудуу реформанын журуу этапы: демократияны жайылтуучу куралдардын бири катары партиялык тизме менен пропорционалдык системанын киргизилиши, санаиптештируу менен автоматизациялоону колдонууга киргизүү жетишкендиктери (2010-2020).* Берилген этап шайлоо процессин өркүндөтүүгө жана демократиялык институттарды чындоого багытталган бир катар жаңылыктар жана өзгөртүүлөр кирген. 2010-жылы 4-октябрьнда КРнын ЖКНИН V-чакырылышинын шайлоосу партиялык тизмелер боюнча пропорционалдык ыкма менен өтүп, андан кийинки 2015-жылдан баштап өтүлгөн шайлоолордун баардык турү биometриялык каттоо – бир шайлоочу бир добуш, байкоочуларга ыңгайлуу шарт (экрандан ар бир шайлоочу тууралуу маалы-маттар чыгып туруусу), автоматтык эсептөө урналар жана

дароо колго бери-лүүчүү электрондук протокол сыйктуу инновациялык жаңыланган техни-калык ықмалар киргизилип айырмаланат. *4-этап. КРнын шайлоо системасы-нын иштешине жана өнүгүшүнө таасирин тийгизген бир катар чакырык-тарга жана өзгөртүүлөргө түш болууда (2020-азыркы мезгилге чейин).* 2020-жылдын 4-октябрьинде Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, шайлоо 2021-жылдын 28-ноябрьинде өтүлүп КРнын ЖКнин VII-чакырылышы жаңы кабыл алынган Конституциянын негизинде орчундуу өзгөрүүлөргө учуралган. КРнын Президентин жана КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзамдын 59-беренесин-деги депутаттын саны 90 депутатка кыскарган, анын ичинен 54 депутатты пропорционалдык система аркылуу ачык тизме менен шайланып келишкен, ал эми 36 депутаты бир мандатту шайлоо округунан мажоритардык система менен шайланып ишке киришкен.

Жалпысынан 1-баптагы изилдөөнүн жыйынтыктары КРнын шайлоо системаларын талдоодо жана иштеп чыгууда теориялык принциптерди эске алуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, шайлоо процессинин тарыхый аспекттерин түшүнүү, шайлоону башкаруунун эффективдүү жана жергилитүү ыңгайлаштырылган механизмдерин иштеп чыгууну көздөгөн максатын орундаатты.

Экинчи бап “**Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын теориялык жана методологиялык негиздери**” деп аталып, уч бөлүмдөн түзүлдү. Изилдөөнүн **объектиси** болуп КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин жүзөгө ашырууда келип чыккан укуктук мамилелер саналат. Изилдөөнүн **предмети** – КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздеринин так аткарылышына алып келүүчү механизимдер, мамлекет менен жаарандын шайлоо системасына байланыштуу укуктары жана милдеттери. КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин изилдөөнүн **методологиясын** илимий изилдөөнүн жалпы, жеке жана атайын ықмалар колдонду. Изилдөөнүн жалпы илимий ықмаларынан диссертациялык иште негизги катары теоретикалык жана эмпирикалык изилдөө ықмалары колдонулду. Жеке илимий ықмалардын арасынан изилдөөнүн жүрүшүндө тарыхый ықма кецири колдонулду. Диссертациялык ишти жазууда атайын илимий ықмалардын ичинен салыштырмалуу-укуктук ыкма маанилүү ролду ойногон

Экинчи баптын биринчи бөлүмүндө “**Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук жана методологиялык негиздери**” изилденди. Илимий иште эмпирикалык метод толук кандуу колдонулду жана төмөнкү тизмеленген аракеттерди өзүнө камтыды: шайлоо системасын талдоо жана түшүнүү үчүн шайлоо процессинин жүрүшүнө байкоо жүргүзүү ықмалары колдонулду; шайлоону өткөрүүдөгү кошумча факторлор жөнүндө маалыматтар топтолуп жана аларга талдоо жүргүзүлдү; шайлоо процесстериндеги мыйзамдардын так аткарулусу боюнча статистикалык талдоо жүргүзүлдү; шайлоо субъективлердин шайлоо системасына, процессине болгон көз караштары изилденди, талдоонун негизи катары даяр

суралмжылоолордун жообу алынды. Ошондой эле шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздеринин алкагындагы теманы ачып берүү үчүн, бир гана укуктук тармакты кароодон тышкary саясий, социологиялык, философиялык көз караштарды жана тарыхый маалыматтарды камтыган экспертизик көз караштар алынып талданды. Белгиленген ыкмалардын айкалышы изилдөөчүлөргө шайлоо системасынын абалы жана натыйжалуулугу жөнүндө толук түшүнүк алууга, анын күчтүү жана алсыз жактарын аныктоого, шайлоо процессин өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүндүк берди.

Экинчи баптын экинчи бөлүмү “**Бирдиктүү шайлоо системасынын түзүлүшү, жалпы мүнөздөмөсү**” деп аныкталды. КРнын атайын статусу бар бийлик органына кирген – БШК курамагындагы Аймактык шайлоо комиссиясы (мындан ары АШК), Участкалык шайлоо комиссиясы (мындан ары УШК) республика боюнча шайлоо кампаниясын ишке ашырып, шайлоо жөнүндө мыйзамдар жана башка укуктук актылар менен аныкталган татаал институту экендиги белгиленди. КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамын 3-беренесинин 1-пунктунда – Шайлоо комиссиялары төмөнкү принциптер боюнча өз ишин жүзөгө ашырат деп берилген: 1-мыйзамдуулук; 2-айкындуулук; 3-ачыктык; 4-көз карандысыздык; 5-коллегиялдуулук; 6-адилеттүүлүк; 7-калыстык. Мыйзамда каралган принциптерди колдонууда демократиялык коомдун негизи болгон адилеттүү жана эркин шайлоолорду өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Ушул эле мыйзамдын 3-беренесинин 1-пунктуна натыйжалуулук деп 8-принцибин кошуу сунушталат. Бул принциптин ролу шайлоону сапаттуу уюштуруп, өткөрүп берүүсүн камсыз кылуу дегенди түшүндүрүп, өзүнө шайлоо процессин так жөнгө салууну, шайлоочуларга тийиштүү түрдө маалымдоону, даттанууларды жана талаш-тартыштарды өз убагында жана объективдүү кароону, ошондой эле шайлоо мыйзамдарын бузууларга активдүү бөгөт коюуну камтып, коомдун шайлоо системасына болгон ишенимине жетүүгө жана шайлоонун эркиндиги менен адилеттүүлүгүн камсыз кылууга багытталат. Натыйжалуулук принциби шайлоо комиссияларынын ишинде төмөнкүдөй колдонсо болот деп аныкталды:

- процесстерди оптималдаштырууда шайлоо комиссиялары бюрократиялык жол-жоболорду кыскартууда, арыздар менен маалыматтарды иштеп чыгууда аларды максималдуу жөнөкөйлөтүү аркылуу өз процесстерин оптималдаштыра альшат;
- пландоо жана ресурстук камсыздоодо комиссиялардын ишин натыйжалуу пландаштыруу, анын ичинде ресурстарды бөлүштүрүү (кадрдык, каржылык жана материалдык) шайлоону жылмакай жана натыйжалуу өткөрүүгө жардам боло алат;
- кадрларды окутуу жана даярдоодо комиссия мүчөлөрүн жана персоналды системалуу окутуу менен даярдоо, кесипкөйлүгүн жогорулатууга жардам берип, бул тапшырмаларды натыйжалуу откарууга мүмкүнчүлүк ачат;

- мониторинг жана контролдоодо шайлоо процессинин жүрүшүнө мониторинг жүргүзүп, көйгөйлөрдү ыкчам аныктоого жана аларга реакция кылуусун тездетип, ошону менен анын натыйжалуулугун жана ачык-айкындыгын жогорулатат.
- натыйжаларды талдоо жана оптималдаштырууда шайлоо процесси аяктагандан кийин комиссиялар процесстин күчтүү жана алсыз жактарын аныктап, кийинки шайлоо процесстериндеги иш-пландарга өзгөртүү киргизип, ондоо түзөөлөрдү жүргүзүп, ошону менен алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатат деп ишендеребиз.

Бирдиктүү шайлоо системасынын түзүлүшү, жалпы мұнәздемөсү бөлүмүндөгү әқинчи сунуш КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамынын 23-беренесинин 14-пунктуна – *аймактық, участкалық шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын жана тиешелүү участкасында шайлоочулардын шайлоого катышуусунун пайыздык көрсөткүчтөрү 50%- 70%- 90%- жогору болгон учурда тиешелүү участактын мүчөлөрүн сыйлоо каралсын* деп киргизүүсү сунушталат. Берилген сунуштун максаты шайлоо системасындағы шайлоочунун шайлоого катышуу санының көрсөткүчү төмөн болгондугуна карата киргизилди. Албетте, белгиленген көйгөйдү бир гана комиссия мүчөлөрүнө жүктөө эмес, жөн гана көйгөйдү чечүү жолдорунун бири катары кароого сунушталып, ар тараптуу механизимдерди колдонуу менен жакшы жыйынтыктарга жетүүгө болот деп негизделет.

Экинчи баптын үчүнчү бөлүмү “**Шайлоо процессиндеги мыйзам бузуулар боюнча юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизимдери**” ачыктоого арналган. КРнын шайлоо процессиндеги мыйзам бузуулар үчүн юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизмдеринин темасы укук жана саясий илимдер жаатындагы илимий изилдөөнүн маанилүү объектиси болуп саналат, себеби шайлоонун жыйынтыктары бурмаланып келүүсүнөн улам нааразычылыктар күч алыш, мамлекеттик төңкөрүштөр бир нече ирет кайталангандар. Юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизми мыйзамдуулукту сактоодо жана конституциялык принциптердин сакталышын камсыз кылууда маанилүү ролду ойнот, шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздеринин натыйжалуу иштешине жетүү үчүн юридикалык жоопкерчиликке тартууну ишке ашыруу аркылуу гана мыйзамдуулукту, акыйкаттыкты жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоону камсыз кылыш мыйзамдардын иштешине алыш келүүгө болот. Шайлоо процессиндеги “добуш сатып алуу” шайлоо системасынын көйгөйлөрүнүн бири катары талданып, шайлоо процессиндеги мыйзам бузуулар үчүн КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 196-беренесинин 3-пунктун – *шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражаттарды, материалдык баалуулуктарды алуу же болбосо кандайдыр-бир кызматты же башка байгерчилиkti алуу жсолу менен шайлоочу добушун сатуусу-100ден 500 эсептик көрсөткүчтөргө (10 000ден 50 000 сомго чейин) чейин айып салууга жазаланат* деп толукоо киргизүү сунушталат. Учурда шайлоочунун добуш сатуусу боюнча жооп-

керчилиги КРнын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 63-беренесинде – добушту сатып алуучулардын же алардын атынан чыккан жактардын пайдасына активдүү шайлоо укугун ишке ашыргандыгы учун шайлоочунун (референдумдун катышуучусунун) жеке өзү, же болбосо ортомчу аркылуу акчалай каражаттарды жана (же) материалдык баалуулуктарды алуусу - 10 эсептик көрсөткүч (1000 сом) өлчөмүндө айып пул салууга алып келет деп каралган. Бул берене шайлоочулардын добуштарын сатууга тоскоолдук бере албагандыгы аныкталып, анын негизинде берененин жоопкерчилигин күчтүрүү сунушталды. Сунуштун негиздүүлүгү төмөндөгүдө – шайлоочу добушун 5000 (беш мин) сомго сатат, ал эми күнөөсү тастыкталса, айып пул 1000 (бир мин) сом, укук бузуучу юридикалык жоопкерчиликтен кооптонуп туруусу маанилүү, ал эми каралган жоопкерчиликten эч ким кооптонбойт. Добуш сатып алган талапкерлер менен бирге добуштарын саткан шайлоочулар да бул кылмыштуу иш үчүн жооптуу болушу шайлоо системасы үчүн маанилүү. Себеби, добуштарын акчага же башка пайдага саткан шайлоочулар демократиялык принциптерин бузуп, элдин эркин бурмалаган, жалпы коомдун кызыкчылыктарын бузган иш-аракеттерге катышып жатышат. Добушту сатуу – мыйзамды бузу гана эмес, коомга жана мекенге каршы моралдык жосунсуз жорук.

“Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын алкагында жүргүзүлгөн реформанын көйгөйлөрү аталыштагы үчүнчү бап үч бөлүмдөн турат. Бириңчи бөлүм “**Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоо процессиндеги негизги көйгөйлөр**” деп каралат. Эгемендүү КРнын шайлоо системасынын тарыхын талдап, жүргүзүлгөн реформалардын максатын, шайлоонун жыйынтыктарына илимий изилдөө жүргүзүп КРнын ЖКниң депутатын шайлоо процессинен кийин келип чыккан көйгөйлөрдүн түрлөрүн эки этапка бөлүп карадык:

1-этап. 1991-жылдан 2015-жылга чейин шайлоо системасына автоматтык эсептөө урнасы (мындан ары АЭУ) менен биометрикалык паспорт аркылуу шайлоочунун тизмеси киргизилгенге чейин талданды. Бул этапта шайлоонун жыйынтыгын бурмaloо боюнча механизимдерине төмөндөгү көрүнүштөр аныкталды: бир эле шайлоочунун бир нече жолу шайлоого катышуусу “карусель”; ашык бюллетендерди бир талапкер үчүн белгилеп урнага таштоо “мертвые души”; УШК мүчөлөрү бюллетендерди урнага топ менен таштоо “сброс бюллетней”; административдик ресурс колдонуу.

2-этап. 2015-жылдан бүгүнкү күнгө чейин. Бул этапта шайлоонун жыйынтыгын бурмaloоосу боюнча механизимдерге төмөндөгү өзгөрүүлөр киргендиги аныкталды: добуш сатып алуу, сатуу; БШКнын форма №2 иш кагазынын түп максаты жокко чыгарылып, добуш сатып алуу механизиминде колдонулду; административдик ресурс, мамлекеттик мекемелердин жеткечилери тарабынан кол алдынdagы кызматкерлерине тиги же бул талапкерди шайлоосуна буйрук берүү жана мекеме алдынdagы шайлоо участкаларына талап кою күчкө кирди; 2020-жылдан бүгүнкү күнгө чейин шайлоого катышпай кою менен баарына каршы добуш берүү күч алды.

КРнын шайлоо системасында жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыбын чыгара турган болсок, аткарылган реформалар канааттандыраарлык өзгөрүүлөрдү берди, жакшы жыйынтыктарга жетти, шайлоонун жыйынтыбын бурмалоо механиздеринин көптөгөн түрлерү жокко чыгарылды. Бирок, реформа техникалык өзгөртүүлөргө басым жасап, жалпы шайлоо системасын камтый турган идеология эске алынган эмес деп аныкталды, жыйынтыгында бүгүнкү шайлоочу шайлоо укугун туу туткандын ордуна аны сатууга өтүп кетти. Белгиленген көйгөйлөрдүн ичинен “Шайлоого катышпоо” жана “Баарына каршы” добуш берүү абрайлуу деп аныкталды. Шайлоочунун шайлоого катышпоосу шайлоонун жыйынтыктары канаттандырлабагандыгы менен, ошондой эле шайлоонун кайра кайра кайталанып өтүлүшү деп аныктадык. Мисал катары аз эле убакыттын ичиндеги 2020-2023-жылдар ичи Бишкек шаарында 8 ирет шайлоо өтүлүптур (3.1 – табл.)

Таблица 3.1 – Бишкек шаарында 2020-жылдан 2023-жылга чейинки өтүлгөн шайлоолор

№	Шайлоо	Убакыт
1	Парламенттик шайлоо	04.10. 2020-жыл
2	Президенттик шайлоо	10.01. 2021-жыл.
3	Референдум жана жергиликтүү көнештин шайлоосу	11.04. 2021-жыл
4	Жергиликтүү көнештин кайра шайлоосу (Бишкек, Ош, Токмок шаарларында)	11.06. 2021-жыл.
5	Парламенттик шайлоо	28.11. 2021-жыл
6	Кайра парламенттик шайлоо (№ 27 Биринчи май жана № 29 Свердлов шайлоо округтарында)	27.02. 2022-жыл
7	№26 Ленин округу боюнча кайра шайлоо (депутатынын мөөнөтүнөн мурда кетендиги боюнча)	28.05. 2023-жыл
8	№26 Ленин округу боюнча кайра шайлоо (добуш сатып алуу боюнча фактылар такталып шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгы учун)	10.09.2023-жыл

2021-жылдын 28-ноябрьинда болуп өткөн шайлоодон кийин, бир мандатту шайлоо округтарында мандаттар бош калгандыгына байланыштуу кайра шайлоолор уюштурулду (3.2-табл.). Жогорудагы маалыматка ылайык биз, киргизилген өзгөрүүлөргө байланыштуу шайлоолор кайра кайра уюштуруп тургуусуна негиз жаралгандыгын көрүүдөбүз. Бул учур, жалпы республикалык бюджетке залакасын тийгизгенден тышкary шайлоочунун шайлоодон тажагандыгына да алып келүүдө.

Таблица 3.2 – 2021-жылдын 28-ноябрьинда өткөн КРнын ЖКНИН бир мандатту шайлоо округтан шайланган депутаттардын мандаты бош калгандыгына байланыштуу кайра шайлоолордун өткөн мөөнөттерүү

№	Шайлоо	Убакыт
1	КРнын ЖКНИН депутатын шайлоо	28.11.2021-жыл
2	Бир мандаттуу №27, 29-шайлоо округтарында КРнын ЖКНИН депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо	27.02.2022-жыл
3	Бир мандаттуу №26-шайлоо округунда КРнын ЖКНИН депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо	28.05.2023-жыл
4	Бир мандаттуу №26-шайлоо округунда КРнын ЖКНИН	10.09.2023-жыл

	депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо	
5	Бир мандаттуу №2- 7- 9--шайлоо округтарында КРнын ЖКнин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо	28.04.2024-жыл
6	Бир мандаттуу № 5- 29- 36- шайлоо округтарында КРнын ЖКнин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо	30.06.2024-жыл



3.1 -сүрөт. 2021-жылдын 28-ноябрьинда өткөн КРнын ЖКнин бир мандаттуу шайлоо округтан шайлланган депутаттардын мандаты бош калгандыгына байланыштуу кайра уюштурулган шайлоолордогу шайлоочунун саны менен добуш берген шайлоочунун санынын айырмачылыктары

КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо процессиндеги негизги көйгөйлөр талданып, парламентти түзүүдө жана өлкөнүн саясий турмушун аныктоодо шайлоо системасы маанилүү экендиги жана шайлоо өткөрүү процессинде мыйзамдуулук принциби олуттуу болгону аныкталды. Шайлоочунун шайлоого катышкан санынын төмөндөөсү талданып, сунуш киргизилди. КРнын Президентин жана КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо жөнүндө КРнын конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин 7-пунктун – мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген талапкер алмат. Мандат бошогон учурда, шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген экинчи талапкерге берилүсү каралсын. Кезектеги талапкер тиешелүү бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоого катышкан шайлоочунун 0,25 % алуусу шарт. Эгерде кезектеги талапкерлер тиешелүү пайыздзуулук көрсөткүчүн алалбаса анда мыйзамда каралган мөөнөттө кайра шайлоо дайындалат деп берилүсү сунушталат. Шайлоо демократиялык процесстин көрсөткүчү, бирок ошол эле учурда шайлоонун кайра кайталанып туроосу бир катар терс кесептөрдө алыш келет, айрыкча каржылык маселесине. Мисал катары талдап көрсөк: финансыйлык чыгымдар – булар шайлоо комиссияларынын ишине акы төлөө, бюллетендерди басып чыгаруу, добуш берүүчү жайларын техникалык камсыздоо, кызматкерлерди окутуу жана башка чыгымдар кирет; каржылоо бюджеттик каражаттардын эсебинен жүргүзүлүп, мамлекеттик башкаруунун башка тармактарына жана социалдык

программаларга терс таасириң тийгизиши мүмкүн; кайра шайлоо өткөрүү шайлоо комиссиялары, саясий партиялар, талапкерлер жана шайлоочулар тарабынан олуттуу убакытты жана құч-аракеттерин сарпташат.

Үчүнчү баптын әкинчи бөлүмүндө **Шайлоо процессин калыптандырууда саясий партиялардын ролу каралды**. Саясий партиялар өлкөнүн мыйзам чыгаруу бийлигинин кадрларынын сапатын жакшыртууда маанилүү ролду ойнойт деп аныктадык. Себеби, саясий партиялар КРнын ЖКниң шайлоосуна активдүү катышуу үчүн талапкерлерин көрсөтүшөт, ал эми сунуштаган талапкер депутаттык мандатка ээ болуп мыйзамдарды талкуулоого жана кабыл алууга катышып, анын кесипкөйлүгү, билими жана тажрыйбасы анын ишинин сапатына таасир берип, кабыл алган мыйзамдар шайлоочунун жашоо сапатына түздөн-түз таасириң тийгизе баштайт. Мыйзамдар жарандардын укуктарын, милдеттерин аныктап, экономикалык, социалдык мамлекеттерди жөнгө салып жана адам укуктарынын коопсуздугу менен корголушун камсыз кылуу үчүн багытталып иштелип чыгуусу маанилүү. Ошентип, саясий партиялар мыйзамдарды калыптандырууда жана парламентте иштеген депутаттары аркылуу жарандардын жашоо сапатына таасир берүүдө ролу чоң. Алар талапкерлерди шайлоого көрсөтөөрдө шайлоочулардын кызыкчылыктарын эффективдүү көрсөтө алган жана мыйзамдарды жакшыртуу үчүн иштей алган кесипкөй жана компетенттүү талапкерлерди тандоо үчүн жооптуу болушу зарыл. Талапкердин кесипкөйлүгү мамлекеттин өнүгүп өсүшүндөгү салымынын ролу чоң, укуктук системаны калыптандырууга жана коомдун адилеттүүлүгүн жана жыргалчылыгын камсыз кылууга таасир этет.

Илимий иште белгиленген максатка жетүү үчүн коюлган милдеттердин бири, бул шайлоо процессин калыптандырууда саясий партиялардын ролун талдап ачып берүүдө болчу. Саясий партиялардын багытын, мыйзамдарды жана өлкөнүн кадр саясатын аныктоо менен КРда мамлекеттик институттардын түзүлүшүндө жана иштешинде негизги ролду ойнойт деп талданып КРнын Президентин жана КРнын ЖКниң депутатын шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзамынын 11-главасынын 59-беренесинин 2-пунктуна – *шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар, мамлекеттик жана муниципалдык кызметта 3-жылдан кем эмес эмгек стажы бар, же болбосо жергиликтүү кеңеште бир чакырылыштан кем эмес депутаттык стажы бар* Кыргыз Республикасынын жараны КРнын ЖКниң депутаты болуп шайланы алат деп өзгөртүү киргизүү сунушталды. Берилген сунуш КРнын ЖКниң депутатына талапкерлердин тизмесинин сапатынын жакшырышы анын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга, кабыл алынган нормативдик-укуктук актылардын сапатын жакшыртууга жана коомдун мыйзам чыгаруу бийлигине болгон ишенимин бекемдөөгө алыш келет. Бул өз кезегинде укуктук мамлекетти өнүктүрүүгө жана коомдо мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүкүтү камсыз кылууга өбөлгө түзөт деп илимий иште каралған параграфтын алкагында талданған иштин негизинде аныкталып сунушталды.

Үчүнчү баптын үчүнчү бөлүмүндө “Шайлоо системасынын конституциялык-укуктук өнүктүрүү жолдору”.

Илимий иштин алкагында жүргүзүлгөн жеке сурамжылоонун негизинде, БШКнын расмий маалыматтары талданып, салыштырмалуу аныктоодон кийин шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин камсыз кылууга укуктук базаны өркүндөтүү үчүн КРнын Конституциясынын 2-беренесинин 4-пунктун – *шайлоолор жана референдумдар эркин, жалпыга бирдей, тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт.* *Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоо укугуна ээ болот жана катышууга милдеттүү деп өзгөртүү киргизип, жана анын негизинде Конституциянын 37-беренесинин 1-пунктун – Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга укукту, ошондой эле Референдумга, Президенттик шайлоого, КРнын ЖКни менен жергилиттүү кенештин депутатын шайлоого катышууга укуктуу жана милдеттүү деп өзгөртүү киргизүү сунушталды.*

Албетте берилген сунуш - шайлоочулардын шайлоого милдеттүү катышуусу бир нече себептерден улам татаал талкууну жаратуусу мүмкүн. Шайлоого милдеттүү түрдө катышуу деген сунушка бир нече себептерди белгилеп каршылык көрсөтүүлөт деген коркунуч илимий иште талданды:

- демократиянын негизги принциптеринин бири катары жарандардын эркиндиги жана өз тагдырын өзү аныктоо болуп саналат, ошондуктан шайлоого милдеттүү түрдө катышуу бул принципти бузуу катары кабыл алышы мүмкүн;
- шайлоого милдеттүү түрдө катышууну киргизүү жарандардын жеке эркиндиктерин чектейт, анткени алар саясий процесстерге кызықдар болбосо дагы же талапкерлердин бирин колдобосо дагы, катышууга аргасыз болушат, бирөк бул учурду эске алышын бюллетенге “Баарына каршы” талапкер киргизилген;
- шайлоого милдеттүү түрдө катышуу терс социалдык кесептөрдөрдөн алыш келиши мүмкүн, мисалы, жарандардын нааразычылык маанайын жогорулатуу;
- шайлоого милдеттүү катышууну киргизүү анын сакталышын камсыз кылуу үчүн натыйжалуу контролдоо жана санкциялар системасын иштеп чыгууну жана ишке ашырууну талап кылат жана олуттуу ресурстар керектелет, ошондой эле шайлоону уюштурууга кошумча административдик тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн.

Ушул жана башка факторлорду эске алуу менен, шайлоого милдеттүү катышуунун оң жана терс жактарын кылдаттык менен таразалап, коомдун кызычылыктарын эске алган жана жарандык эркиндиктердин негизги принциптерин бузбай, демократиялык институттарды бекемдей турган компромисстик чечимдердин үстүндө иштеп, ар бир талдоолорду аныктап чыктык:

- демократия – шайлоодо талапкерди тандоо мүмкүнчүлүгүнөн алда канча кенири түшүнүк деп таанылат. Демократия, бул жарандык катышуу, укуктук теңчилик жана негизги укуктар менен эркиндиктерди коргоо принциптерине негизделген башкаруу системасы. Демократиянын шартында ар бир жаран саясий чечимдерди кабыл алууга жана өз эркин билдириүгө укуктуу дегенди да өзүнө камтыйт, ошондуктан шайлоочулар шайлоого катышпоону чечкенде, алар демократиянын жалпы баалуулуктарына жана принциптерине шек келтирип жатышат;
- демократия түшүнүгү жарандардын коомдун саясий турмушуна активдүү катышуусун да камтыйт, демек, шайлоочунун шайлоого катышпоо саясий процесстерге жана чечим кабыл алууга таасир этүү укугунан баш тартууну билдирет, бул демократиялык институттардын андан ары алсырашына жана демократиялык эмес күчтөрдүн таасириinin күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Демек, шайлоочунун шайлоого активдүү катышуусунун начардыгынан улам авторитардык тенденцияларды жана демократияга коркунучтарды күчтөүгө салым кошуп жатышат деп да талдасак болот. КРнын шайлоо системасынын бүгүнкү абалына мисал катары изилдөөнүн негизинде төмөндөгүнү аныктайм, шайлоочу шайлоого катышпаса, катышууга кызықдар болбосо, же анын маанилүүлүгүнө ишенбесе, бул шайлоо процессин манипуля-циялоого, бийликтеги кадрлардын сапатынын төмөндөөсүнө алып келүүсү мүмкүн. Жогорудагы талдоонун негизинде демократия шайлоодо талап-керди тандоо укугу менен гана чектелбестигин түшүнүү маанилүү, теске-ринче шайлоого катышуу конституциялык укугунан баш тартуу жалпы де-мократиянын негиздерин бузуу деп түшүнүп КРнын Конституциясына милдеттүү деген түшүнүктүү киргизүү бүгүнкү күндүн талабы;
- шайлоого милдеттүү түрдө катышуу жарандардын коом алдындагы социалдык жоопкерчилигинин бир бөлүгү катары каралышы керек. Добуш берүү-бул укук гана эмес, бул ар бир жарандын милдети, анткени Өкмөттүн түзүлүшү жана коомдук кызыкчылыкты камтыган чечимдерди кабыл алуу алардын катышуусуна байланыштуу. Шайлоого милдеттүү түрдө катышуу демократиялык институттарды бекемдөөгө, шайлоонун мыйзамдуулугун жана сая-сий процесстерге ишенимди жогорулатууга жардам берет;
- шайлоого катышуунун маанилүүлүгү жана анын демократияны чындоо менен байланышы жөнүндө маалымат таркатып, коомчулук менен активдүү иш-чараларды өткөрүү нааразычылыкты азайтууга жардам берет. Жарандар өздөрүнүн саясий катышуусунун маанисин канчалык жакшы түшүнсө, ошончолук шайлоого активдүү катышууга ыкталат.

Илимий изилдөө иштин алкагындагы сунуштун терс жана оң жактарын талдап аныктап берген соң, шайлоого милдеттүү түрдө катышуу жеке эркиндиктерди чектөө сыйктуу сезилиши мүмкүн, бирок тескеринче аны киргизүү демократиялык институттарды чындоо жана саясий системанын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу контекстинде прагматикалык жактан негиздүү болушу мүмкүн.

КОРУТУНДУ

Диссертациялык иштин алқагындағы илимий изилдөө КРнын шайлоо системасының конституциялық-укуктук негиздери талкууланып талданды. Шайлоо системасының конституциялық-укуктук негиздерин изилдөө КРнын шайлоо системасының өркүндөтүү үчүн сунуштарды иштеп чыгууда маанилүү кадам болуп саналат. Илимий изилдөөнүн жүрүшүндө КРнын Конституциясы, анын негизги жоболору, конституциялык Мыйзамдар, кодекстер, мыйзамдар жана башка тиешелүү актылар талдоого алынды. Ошондой эле КРнын шайлоо системасының тарыхы талданды, шайлоо процесстерине тиешелүү укуктук практика каралды. Диссертациялык иштин темасының алқагында изилдөөнүн объективиси болуп КРнын шайлоо системасының конституциялық-укуктук негиздерин жүзөгө ашырууда келип чыккан укуктук мамилелер, изилдөөнүн предмети деп КРнын шайлоо системасының конституциялық-укуктук негиздеринин так аткарылышына алып келүүчүү механизимдер, мамлекет менен жарандын шайлоо системасына байланыштуу укуктары жана милдеттери деп белгиленді. КРнын шайлоо системасындағы негизиги көйгөйлөр деп шайлоого катышкан шайлоочунун санының төмөндүгү жана шайлоочунун добушун сатып алуу деп талданып, көйгөйдү чечүү боюнча бөлүмдөрдүн алқагында талданып сунуштар иштелип чыкты.

Илимий изилдөөнүн алқагындағы жүргүзулгөн талдоолордон жана тыянактардан улам, КРнын шайлоо системасын мындан ары өркүндөтүү, белгиленген көйгөлөрдү чечүү үчүн КРнын Конституциясына, КРнын Президенти жана КРнын ЖККнин депутатын шайлоо боюнча конституциялык Мыйзамына, КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамдарынын тиешелүү беренелерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү сунушталды. Берилген сунуштар диссертациялык теманын алқагында иштелип чыккан төмөнкү милдеттердин негизинде каралды жана талданды:

1. КРнын шайлоо системасынын түшүнүгү талданып, негизги мүнөздөмөлөрү аныкталды;
2. Эгемендүү КРнын шайлоо системасынын тарыхый негиздерин изилдөөдө мамлекетте болуп өткөн шайлоо процесстерин азыркы учурга чейинки өнүгүүсүнө талдоо жүргүзүп, аны этаптарга бөлүп жана анын эволюциясын түшүнүү аркылуу максат ишке ашырылды.
3. КРнын шайлоо системасынын теориялык жана методологиялык негиздери талданып, ықмалары изилденип, бул негизги тенденцияларды жана мыйзам ченемдүүлүктөрдү аныктоого мүмкүндүк берди.
4. КРнын шайлоо системасынын бирдиктүү түзүмүнүн жалпы мүнөздөмөсүн аныктоого аракет көрүлдү. БШК, АШК, УШКнын иш аракеттерине, компоненттерине жана алардын өз ара байланыштарына талдоо жүргүзүлдү, бул бирдиктүү система катары жалпы мүнөздөмөсүн түзүүгө мүмкүндүк берди, анын негизинде тиешелүү мыйзамдарга толуктоолор киргизилүүсү

сунушталып, алардын иш алып баруусун жакшыртуу боюнча иштелип чыкты.

5. КРнын шайлоо системасындагы мыйзам бузуулар боюнча юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизимдерин талдоо боюнча иш жүргүзүлүп, диссертациялык иштин алкагында белгиленген көйгөлөрдү чечүү боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоо киргизүү сунушталды.

6. КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо процессинен келип чыккан көйгөйлөрдү аныктоо боюнча талдоо жүргүзүлдү, негизги көйгөйлөр аныкталип, аларды чечүүнүн жолдору сунушталды.

7. Саясий партиялардын шайлоо процессин калыптандыруудагы таасири изилденип, ролу белгиленди. Жыйынтыгында саясий партиялардын талапкердин тизмесин түзүүдө кылдаттык мамиле жана чоң жоопкерчилик менен иш алып барылуусу керектиги аныктаалды. Себеби КРынын ЖКнин курамы жана алардын компетенттүүлүгү, ошондой эле аткарган ишинин сапаты саясий партиялар түзгөн тизмеге олуттуу деңгээлде көз каранды болуп, алардын өз талапкерлерин көрсөтүү менен өлкөнүн келечектеги мыйзам чыгаруу органына таасир этишет. Ушундан улам тиешелүү мыйзамга талапкерге коюлган талаптар толуктоо киргизүү сунушталды.

8. КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин камсыз кылуунун укуктук базасын өркүндөтүү механизмдерин талдоо аркылуу конституциялык жана укуктук принциптерди эске алуу менен шайлоо системасынын укуктук базасын өркүндөтүү үчүн конкреттүү сунуштар негизделип сунушталды.

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде КРнын шайлоо системасынын натыйжалуулугун, ачык-айкындыгын жана адилеттүүлүгүн, ошондой эле конституциялык принциптерди жана демократиянын эл аралык стандарттарын сактоону камсыз кылуу максатында аны өркүндөтүү боюнча мындан аркы аракеттердин зарылдыгы жөнүндө тыянак чыгарууга болот. Шайлоо мыйзамындагы теориялык ыкмаларды карап, киргизилген өзгөрүүлөргө баа берүү максатында КРнын шайлоо процесси менен укуктарына талдоо жүргүзүлүп, эгемендүү шайлоо системасында бүгүнкү учурга чейинки болуп өткөн шайлоолордун жыйынтыгы талданды, маалыматтар БШКнын токтомдорунан алынды. Жүргүзүлгөн талдоонун негизинде көйгөйлөргө баа берилип, ар бир бапта өнүгүү жолдору боюнча, конкреттүү сушунтарды алып чыгуу максаты ишке ашты.

ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

1. КРнын шайлоо системасынын компоненттерин дыкат изилдөөдө шайлоо мыйзамдары, шайлоо процессинин жол-жоболору, шайлоо комиссияларынын түзүмү, ошондой эле өлкөдөгү добуш берүү системасын жөнгө салуучу мыйзамдар карады. Добуш берүүнүн жана эсептөөнүн негизги принциптери жана эрежелери, ошондой эле шайлоонун адилеттүүлүгүнө жана демократиялуулугуна кепилдик берүүчү механизмдер талдоого алынды. Шайлоо системанын эгемендүү тарыхы талданып, анын негизинде

төмөндөгүдөй тыянинак чыгарылды: мамлекеттеги бийлик менен жарандын ынтымагын, эриш аркак түшүнүү, колдоо менен өнүгүүгө кадам таштоо учун шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздеринин так аткарылышына жетип, шайлоо процессинин жыйынтыгы ачык айын болуусун орундаатуу маанилүү.

2. КРнын шайлоо системасынын тарыхый негиздерин ачып берүүдө анын калыптануусун жана өнүгүүсүн 4 этапка бөлүү аркылуу аныктап максатына жетти. Ар бир этапта КРнын шайлоо системасынын тарыхый өзгөчөлүктөрү белгиленип, талдоо жүргүзүү акылуу аныкталды.
3. КРнын шайлоо системасынын теориялык жана методологиялык негиздерин талдоо жалпы эле шайлоо системаларына карата ар кандай теориялык концепцияларды жана методологиялык мамилелерди, ошондой эле учурдагы шайлоо системасынын иштөөсүнүн өзгөчөлүктөрүн камтыды. Ошондой эле эгемендүү шайлоо системасынын алкагында шайлоо процесстер каралып, демократиянын принциптери, пропорционалдык, мажоритардык жана аралаш системалар, көп партиялуулук, эркиндик жана шайлоонун адилеттүүлүгү сыйктуу негизги түшүнүктөр талданып аныкталды.
4. КРнын бирдиктүү шайлоо системасынын түзүлүшүн жана мүнөздөмөсүн аныктоо максатын ишке ашыруу учун тиешелүү мыйзамдар талданып, илимий иштин жыйынтыганда КРнын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө Мыйзамынын 23-беренесине 14-пункт – *аймактык, участкалык шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укуктарын жана тиешелүү участкасында шайлоочулардын шайлоого катышуусунун пайыздык көрсөткүчтөрү 50% 70% 90% жогору болуу учурда тиешелүү УШКнын мүчөлөрүн сыйлоо каралсын* деп өзгөртүү киргизүү сунушталды. Ушул эле мыйзамдын 3-беренесинин 7-пунктан турган шайлоо комиссиялардын ишинин принциптерине 8-пункт катары “натыйжалуулук” принцип менен толуктоо сунушталды. Сушунталган принцип коомдун шайлоо системасына болгон ишенимин жана шайлоонун эркиндигин, адилеттүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иш-чараларды юштуруга багытталат деп негизделди.
5. Шайлоо процессинен чыккан көйгөйлөрдү чечүү максатынын алкагында шайлоо процесстеги мыйзам буузулар боюнча юридикалык жоопкерчиликке тартуу механизимдери талданып, тиешелүү мыйзамга төмөндөгүдөй өзгөртүү киргизүү сунушталды. КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 196-беренесинин 3-пунктуна – *шайлоо өткөрүү мезгилинде акчалай каражасттарды, материалдык баалуулуктарды алуу же болбосо кандайдыр-бир кызматты же башка байгерчиликти алуу жсолу менен шайлоочу өз добушун сатуусу боюнча 100ден 500 эсептик көрсөткүчтөргө (10 000 ден 50 000 сомго чейин) чейин айып салууга жазаланат*. Сунуштун негизги себеби, шайлоо системасындагы шайлоонун жыйынтыгын бурмaloону токтолтуу учун шайлоочунун добушун сатып алуу боюнча Кылмыш-жаза кодексине, добуш сатып алган тарастан тышкary, добушун саткан шайлоочунун да жоопкерчиликке тартуу боюнча толуктоо киргизүү сунушталды.

6. КРнын ЖКнин депутаттарын шайлоо процессиндеги көйгөйлөр талданып жана алардын ичинен негизгилери белгиленип, анын алкагында сунуштоолор киргизилди. Шайлоонун кайра кайталанып уюштурулуп туроосу шайлоочунун шайлоодон тажагандыгына алыш келүүдө, ошондой эле мамлекеттик бюджеттке зыян келитирип, аны менен бирге мамлекеттин экономикасына залакасын тийгизүү деп аныкталды. КРнын Президентин жана КРын ЖКнин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин 7-пунктуна – мандаттарды бөлүштүрүүдө алгач шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген талапкер алам. Мандат бошогон учурда, шайлоочулардын добуштарынын кыйла көп добушу берилген экинчи талапкерге берилүсү каралсын. Кезектеги талапкер тиешелүү бир мандаттуу шайлоо округунан шайлоого катышкан шайлоочунун 0,25 % алуусу шарт. Эгерде кезектеги талапкерлер тиешелүү пайыздыулук көрсөткүчүн алалбаса анда мыйзамда каралган мөөнөттө кайра шайлоо дайындалат деп толуктоосу сунушталды.
7. КРнын шайлоо системасынын калыптануусунда, шайлоо процессинин мыйзам ченеминде жүргүзүлүп, шайлоонун жыйынтыгынын бурмалоосун токтотууга болгон саясий партиянын ролу талданып, анын негизинде тиешелүү мыйзамга сунуш киргизилди. КРнын Президентин жана КРын ЖКнин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык Мыйзамынын 59-беренесинин, 2-пунктуна – шайлоо күнүнө карата 25 жашка толгон, шайлоого укугу бар, жогорку кесиптик билими бар, мамлекеттик жана муниципалдык кызметтөрдөн көп эмгек стажы бар, же болбосо жергиликтүү кеңешите бир чакырылыштан кем эмес депутаттык стажы бар КРнын ЖКнин депутаты болуп шайлана алам деп толуктоо киргизүү сунушталды.
8. Шайлоо системасынын конституциялык – укуктук негиздерин камсыз кылууга укуктук базаны өркүндөтүү мезанимиздери талданды, анын негизинде КРнын Конституциясынын 2-беренесинин 4-пунктуна төмөндөгүдөй толуктоо сунушталды – шайлоолор жана референдумдар эркин, жалпыга бирдей, тең жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлөт. Кыргыз Республикасынын 18 жашка толгон жарандары шайлоо укугуда ээ болот жана катышууга милдеттүү деп толуктоонун негизинде Конституциянын кийинки 37-беренесинин 1-пунктуна – Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга укукту, ошондой эле Референдумга, Президенттик шайлоого, КРнын ЖКни менен жергиликтүү кенештин депутатын шайлоого катышууга укуктуу жана милдеттүү деп өзгөртүү киргизүү.

Коргоого коюлган жоболорду ишке ашыруунун бирден бир жана негизги жолу тиешелүү мыйзам ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү, жана ал өзгөрүүлөр ишке ашырылыши үчүн механизимдерди иштеп чыгуу.

**ДИССЕРТАЦИЯНЫН ТЕМАСЫ БОЮНЧА
ЖАРЫЯЛАНГАН ЭМГЕКТЕРДИН ТИЗМЕСИ**

1. Абдылдаева Н.У. Автоматически считающие урны в избирательном процессе КР [Текст] / Н.У.Абдылдаева, А.Акматова // Вестник КРСУ. – 2018. Том 18. №3. – С. 46-48.
2. Абдылдаева Н.У. Анализ избирательной системы Кыргызской Республики в период с 1991 по 2017гг. [Текст] / Н.У. Абдылдаева // Вестник КГУ им. И. Арабаева. – 2019. №1. С – 245-250.
3. Абдылдаева Н.У. Избирательный процесс в КР.[Текст] / Н.У.Абдылдаева // Евразийское научное объединение (ЕНО). № 12 (58) г.Москва, 2019.– С.300-305.
4. Абдылдаева Н.У. Выборы 2020 – новый этап избирательного процесса [Текст] / Н.У. Абдылдаева, К.К.Сарымсаков // Вестник КРСУ. – 2021. Том 21. №3. – С. 78-82.
5. Абдылдаева Н.У. Приоритетное направление развития избирательной системы КР. [Текст] / Н.У. Абдылдаева // Евразийское научное объединение (ЕНО). № 4 (74) г.Москва, 2021. – С. 188-190.
6. Абдылдаева Н.У. Парламентские выборы Кыргызской Республики по новой избирательной системе: ожидания и последствия. [Текст] / Н.У. Абдылдаева // Евразийское научное объединение (ЕНО). № 8 (78) г.Москва, 2021. – С. 143-145.
7. Абдылдаева Н.У. История избирательной системы Кыргызской Республики и ее роль в формировании власти. [Текст] / Н.У. Абдылдаева // Стратегические ориентиры развития Цент. Азии: история, тренды и перспективы: сборник науч. статей / Уральский гос. педагогический университет. – Екатеринбург : [б. и.], 2021. С. – 11-14.
8. Абдылдаева Н.У. Политика цифровизации в Кыргызской Республике на примере избирательной и налоговой системы. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, О.Сатыбалидев // Евразийское научное объединение (ЕНО). № 12 (82) г.Москва, 2021. – С. 143-145.
9. Абдылдаева Н.У. Кыргыз Республикасынын шайлоо системасындагы көйгөй – шайлоочунун шайлоо маданияты. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, К.К.Сарымсаков // Scientific journal ALATOON ACADEMIC STUDIES. 2022. №2. г.Бишкек, – С.193-199.
10. Абдылдаева Н.У. Кыргыз Республикасынын өнүгүү жолундагы конституциялык реформалардын ролу. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, // Известия НАН КР. 2022. №3. – С.187-191.
11. Абдылдаева Н.У. Конституционно-правовые основы избирательной системы КР. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, К.К.Сарымсаков // Известия НАН КР. 2022. №3. – С.203-208.
12. Абдылдаева Н.У. 2023-жылдын 28-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатын мөөнөтүнөн мурда өтүлгөн №26 Ленин бир мандаттуу шайлоонун жыйынтыгы. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, // Scientific journal ALATOON ACADEMIC STUDIES. 2023. №3. г.Бишкек, – С.367-375.
13. Абдылдаева Н.У. Роль высших учебных заведений в формировании избирательной системы. [Текст] / Н.У. Абдылдаева, // Вестник КГУ 2024, №3/1 г.Бишкек, – С.478-484.

Абдылдаева Наргиза Уркасымовна 12. 00. 02 - конституциялык укук; муниципалдык укук боюнча илимдердин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздери” диссертациялык изилдөөсүнүн

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: Конституция, мыйзам, укук, шайлоо, система, процесс, реформа, шайлоочу, талапкер.

Иштин максаты: Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын конституциялык негиздерин талдап, аларды өнүктүрүү боюнча теориялык жана практикалык сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөө объектиси: Кыргыз Республикасынын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин жүзөгө ашырууда келип чыккан укуктук мамилелер саналат.

Изилдөө предмети: Шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздеринин так аткарылышына алыш келүү механизимдер, мамлекет менен жаарандын шайлоо тутумуна байланыштуу укуктары жана милдеттери.

Изилдөө методдору: КРнын шайлоо системасынын конституциялык-укуктук негиздерин изилдөөнүн **методологиясын** илимий изилдөөнүн жалпы, жеке жана атайын ықмалар колдонду. Изилдөөнүн жалпы илимий ықмаларынан диссертациялык иште негизги катары теоретикалык жана эмпирикалык изилдөө ықмалары колдонулду. Жеке илимий ықмалардын арасынан изилдөөнүн жүрүшүндө тарыхый ыкма кецири колдонулду. Диссертациялык ишти жазууда атайын илимий ықмалардын ичинен салыштырмалуу-укуктук ыкма маанилүү ролду ойногон

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылығы: Кыргыз Республикасынын шайлоо процессинин эгемендүүлүк алган күндөн баштап 2024-жылдын 28-апрелинде уюштурулган кайра шайлоолоруна талдоо жүргүзүлүп, шайлоочулардын жалпы саны, анын ичинен шайлоого катышкандардын саны, анын ичинен канчасы баарына каршы добуш бергендиги тууралуу маалыматтар топтолуп салыштырмалуу формада берилди. Талдоонун негизинде жылдан жылга шайлоо укугун ишке ашырууга болгон кызыгуу төмөндөп, баарына каршы талапкердин күч алуусу көрсөтүлүп, жалпы баалулуктардын өзгөрүүсү белгиленди. Көйгөйлөр менен сунуштар иштелип, чечүү жолдорун берүүгө аракет көрүлдү.

Колдоону боюнча сунуштар жана колдоону жааты: Изилдөө иште каралган жоболор, берилген сунуштар, чыгарылган тыянактар тиешелүү мыйзамдарды талкулоодо каралып колдонууга алынса болот. Изилдөөнүн жоболору “Кыргыз Республикасынын конституциялык укугу”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо укугу” дисциплиналары жана башка атайын курстар боюнча окутуу процессинде, ошондой эле окуу жана окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгууда колдонулушу мүмкүн.

РЕЗЮМЕ

диссертации Абдылдаевой Наргизы Уркасымовны на тему: “Конституционно-правовые основы избирательной системы Кыргызской Республики” на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 02 – конституционно-правовое; муниципальное право.

Ключевые слова: Конституция, закон, право, выборы, система, процесс, реформа, избиратель, кандидат.

Цель работы: Теоретическая разработка конституционных основ избирательной системы Кыргызской Республики и выработка практических рекомендаций по их развитию.

Объект исследования: Правоотношения в избирательной системе вытекающие из конституционно-правовых основ.

Предмет исследования: Механизмы, обеспечивающие четкое соблюдение конституционно-правовых основ избирательной системы, прав и свобод государства и гражданина.

Методы исследования: Методологию исследования конституционно-правовых основ избирательной системы КР составили общие, частные и специальные методы научного исследования. Из общенациональных методов исследования в качестве основного в диссертационной работе использовались теоретические и эмпирические методы. Среди частных научных методов в ходе исследования широко использовался исторический метод. Среди специальных научных методов при написании диссертационной работы важную роль сыграл сравнительно-правовой метод.

Полученные результаты и их новизна: Проведен анализ итогов выборов со дня обретения независимости и до повторных выборов депутатов ЖК, состоявшихся 28 апреля 2024 года. Собраны данные об общем количестве избирателей, в том числе принявших участие в выборах, сколько из них проголосовало против всех, и представлены в сравнительной форме. Из года в год наблюдается снижение интереса к реализации избирательного права, увеличение силы кандидата “Против всех” и с целом отмечаются изменения в общих ценностях. Согласно анализу сделаны выводы и определены проблемы и соответственно внесены предложения по решению проблем.

Рекомендации по использованию результатов и область их применения: Положения, рассмотренные в исследовательской работе, представленные предложения, выводы могут быть рассмотрены и приняты к применению при обсуждении соответствующих законов. Положения исследования могут быть использованы в процессе обучения по дисциплинам "Конституционное право Кыргызской Республики", "Избирательное право Кыргызской Республики" и другим специальным курсам, а также при разработке учебных и учебно-методических пособий.

ABSTRACT

**for the Dissertation of Abdyldaeva Nargiza Urkasymovna on the topic:
“Constitutional and legal foundations of the electoral system of the Kyrgyz Republic” for the degree of Candidate of Law in the specialty 12. 00. 02 – constitutional law; municipal law**

Keywords: Constitution, law, elections, system, process, reform, voter, candidate.

Purpose of the work: Theoretical development of the constitutional foundations of the electoral system of the Kyrgyz Republic and the development of practical recommendations for their development.

Research object: legal relations in the electoral system arising from the constitutional and legal foundations.

Research subject: mechanisms ensuring strict observance of the constitutional and legal foundations of the electoral system, the rights and freedoms of the state and the citizen.

Research methods: The methodology of the study of the constitutional and legal foundations of the electoral system of the Kyrgyz Republic was made up of general, private and special methods of scientific research. Of the general scientific research methods, the empirical method was used as the main one in the dissertation work. Among the private scientific methods, the historical method was widely used during the research. Among the special scientific methods, the comparative legal method played an important role in writing a dissertation.

The obtained results and their novelty: The analysis of the election results from the day of independence to the re-election of deputies of the Housing Complex, held on April 28, 2024, was carried out. Data on the total number of voters, including those who took part in the elections, how many of them voted against all, have been collected and presented in a comparative form. From year to year, there is a decrease in interest in the exercise of the right to vote, an increase in the strength of the candidate “Against all” and, in general, changes in common values are noted. According to the analysis, conclusions were drawn and problems were identified and, accordingly, proposals were made to solve the problems.

Recommendations for use of the results and scope of their application: The provisions considered in the research work, the proposals presented, and the conclusions can be considered and applied when discussing relevant laws. The provisions of the study can be used in the learning process in the disciplines "constitutional law of the Kyrgyz Republic", "electoral law of the Kyrgyz Republic" and other special courses, as well as in the development of educational and teaching aids.